

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана жөнгө салуу Мамлекеттик кызматынын 2016 жылдын 05 февралындагы серия С№0017 лицензиясы
/Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. Серия С № 0017 от 05 февраля 2016 г

**ТАШУУЧУНУН ЖҮРГҮНЧҮЛӨРДҮН АЛДЫНДАГЫ ЖАРАНДЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН МИЛДЕТТҮҮ
КАМСЫЗДАНДЫРУУ ПОЛИСИ**

СЕРИЯ ОСГО ПП №2026-09-12311486

СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПЕРЕД ПАССАЖИРАМИ

Келишимдин колдонулуу мөөнөтү / Срок действия договора:

2026 ж./Г 01.09.2026 с 11 ч. 08 минутадан

2027 Ж./Г 31.08.2027 23 с. 59 мин. 59 сек. чейин

Страховщик: ОАО «Государственная страховая организация» Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 1, стр.2, +996 312 544 319

Камсыздандырылуучу/Страхователь Иванов Иван Иванович

(толук аты-жөнү) / (Ф.И.О. полностью)

Камсыздандырылган иш:/ Застрахованная деятельность: Бул келишимдин алкагында, жүргүнчүлөрдү ташууга транспорт каражаттарын пайдалануу Камсыздандырылуучунун камсыздандырылган иши деп эсептелет. / В рамках настоящего Договора застрахованной деятельностью Страхователя считается эксплуатация транспортного средства при перевозке пассажиров:

Транспорт каражаты /Транспортное средство:

- Маркасы/Модели/ Марка/Модель: TOYOTA Camry
- Каттоо номери /Регистрационный номер: 04KG202NJW
- Кыймылдаткычтын номери/Номер двигателя: 1760
- Кузовдун номери/ Номер кузова: 9JLPHFMS4LHV0FW9L
- Чыгарылган жылы: /Год выпуска: 2005
- Жүргүнчүлөрдүн орундарынын саны:/Количество пассажирских мест: 4

Жоопкерчиликтин жалпы лимити/ Общий лимит ответственности: 1 240 000,00 сомов (Один миллион двести сорок тысяч сомов, 00 тыйынов)

Жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликтин лимити жүргүнчүлөрдүн бир орунуна 300 000,00 (үч жүз миң) сомду түзөт. Бир жүргүнчүнүн мүлкүнө келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликтин лимити 10 000,00 (он миң) сомду түзөт. / Лимит ответственности за причинение ущерба жизни и здоровью пассажиров на одно пассажирское место составляет 300 000,00 (Триста тысяч) сомов. Лимит ответственности за причинение ущерба имуществу одного пассажира составляет 10 000,00 (Десять тысяч) сомов.

Камсыздандыруу сый төлөмү/Страховая премия:

Камсыздандыруу сый төлөмү /Страховая премия: 803.52 сом.

Сатуудан алынуучу салык /Налог с продаж (3,0%): 16,07 сом

Төлөмдөрдүн жыйынтыгы /Итого к оплате: 819.59 сом (Восемьсот девятнадцать сомов, 59 тыйынов)

Өзгөчө белгилер / Особые отметки Ташуу түрү / Тип перевозки: шаар аралык / эл аралык / междугородние / международные

Камсыздандырылуучу жүргүнчүлөрдүн алдындагы ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу Эрежеси менен таанышты / Страхователь ознакомлен с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами

Ушул камсыздандыруу полисине кол коюу менен Камсыздандыруучу жана Пайда алуучу өздөрүнүн жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, сактоого жана пайдаланууга, анын ичинде үчүнчү жактарга берүүгө (трансчек аралык берүү) макулдугун берет. Подписывая настоящий страховой полис, Страхователь и Выгодоприобретатель предоставляют согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, в том числе и передачу (включая трансграничную передачу) данных третьим лицам.

Камсыздандыруучу /Страхователь Иванов Иван Иванович _____ (колу) / (подпись) _____ (аты-жөнү) / (Ф.И.О.) 2026 ж./г. «01» 09 (полистн берген датасы) / (дата выдачи полиса)	Камсыздандыруучу /Страховщик: ОАО «ГСО» _____ (колу) / (подпись) Ибраимкул кызы Бурулсун (аты-жөнү) / (Ф.И.О.) 2026 ж./г. «01» 09 (полистн берген датасы) / (дата выдачи полиса)
--	--



<u>Камсыздандыруунун шарттары:</u> Ушул келишимдин жобосу «Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө» Эреженин шарттарына ылайык келет. Ушул келишимде жазылбаган, жогоруда айтылган Эреженин жобосу келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал Камсыздандырылуучу үчүн милдеттүү болуп саналат. Бул келишимге кол коюп жатып, Камсыздандырылуучу Эрежени алгандыгын, аны менен таанышкандыгын жана анда көрсөтүлгөндөрдү аткарууга милдеттенет.	<u>Условия страхования:</u> Положения настоящего Договора соответствуют условиям Правил обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, далее Правила. Положения вышеприведенных Правил, не прописанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью и обязательными для Страхователя. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
<u>Камсыздандыруу аймагы:</u> Бекитилген ташуу маршрутуна ылайык бул Полис боюнча камсыздандыруунун камтуусу Кыргыз Республикасынын чегинде гана колдонулат.	<u>Территория страхования:</u> Страховое покрытие по настоящему Полису действует исключительно в пределах Кыргызской Республики, согласно утвержденного маршрута перевозки.
<u>Камсыздандыруу объектиси:</u> Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун объектиси болуп Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген жүргүнчүлөрдү ташууда алардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлктөрүнө келтирилген зыянды калыбына келтирүү боюнча ташуучунун милдетине байланыштуу камсыздандыруучунун (ташуучунун) мүлктүк кызыкчылыгы эсептелет.	<u>Объект страхования:</u> Объектом обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами является имущественный интерес страхователя (перевозчика), связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажиров при их перевозке.
<u>Камсыздандыруу окуясы</u> Жүргүнчүлөрдү ташууда жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө, ден соолугуна же мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча ташуучунун жарандык жоопкерчилигинин болуу фактысы ташуучунун жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу окуясы деп таанылат. Камсыздандыруу окуясынын белгилери бар окуя болгондон кийин камсыздандырылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү: - түшүнүктүү ыкма (ооз эки, жазуу) менен камсыздандыруу окуясынын болушу тууралуу өзүнө белгилүү болгон күндөн тартып токтоосуз, бирок үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен камсыздандыруучуга билдирүүгө. Оозеки формадагы билдирүүдөн кийин (жетимиш эки сааттын ичинде) жазуу жүзүндө ырасталышы керек. Эгерде камсыздандырылуучунун жүйөлүү себептер менен көрсөтүлгөн аракеттерди аткарууга мүмкүнчүлүгү болбосо, ал аны документ түрүндө ырасташы керек; - камсыздандыруу окуясы болгон мезгилде түзүлгөн кырдаалда мүмкүн болгон зыянды болтурбоо же аны азайтуу, анын ичинде жабырлануучу адамдарга жардам көрсөтүү үчүн акыл-эстүү, жеткиликтүү чараларды кабыл алууга; - компетенциясына жараша камсыздандыруу окуясы жана жабыркаган адамдар жөнүндө тиешелүү органдарга (МАИ, өрт өчүрүү кызматы, медициналык тез жардам кызматы, авариялык кызмат) билдирүүгө; - камсыздандыруу окуясы боюнча акт түзүүгө; - камсыздандыруу окуясынын болушу үчүн жооптуу адамдан кайра талап коюу укугунун камсыздандыруучуга өтүүсүн камсыз кылууга.	<u>Страховой случай:</u> Страховым случаем по обязательному страхованию ответственности перевозчика признается факт наступления гражданской ответственности перевозчика по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу пассажиров при их перевозке. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан: - незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально; - при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры по оказанию помощи пострадавшим лицам; - сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции (ГАИ, органы противопожарной службы, служба скорой медицинской помощи, аварийные службы), о страховом случае и пострадавших лицах; - составить акт о страховом случае; - обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая.
<u>Атайын Шарттар:</u> Камсыздандыруу Полисинде сый төлөмдү төлөөчү күн катары белгиленген мөөнөттө сый төлөмү төлөнбөсө келишим күчүнө кирген жок деп эсептелет жана тараптарды кандайдыр бир укуктук жоопкерчиликтерге кириптер кылбайт.	<u>Специальное условие:</u> При неуплате премии в срок, установленный в Полисе страхования, как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
<u>Талаштарды чечүү</u> Бул Полис боюнча баардык талаштар сүйлөшүү жолу менен чечилет. Сүйлөшүүлөр аркылуу чечилбеген талаштуу маселелер КРнын колдонулуп жаткан мыйзамдарына ылайык чечилет.	<u>Разрешение споров:</u> Все споры по настоящему Полису разрешаются путем переговоров. Спорные вопросы, не разрешенные переговорами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством КР.
<u>Полистин шарттарын өзгөртүү</u> Полиске толуктоо киргизүүнү тариздөө жолу менен Камсыздандырылуучунун жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде, тараптардын макулдуктары боюнча, Полис колдонулуп жаткан мезгилде бул Полистин шарттары өзгөртүлүшү мүмкүн, эки тарап кол койгон макулдашуу бул Полистин ажырагыс бөлүгү болуп калат.	<u>Изменение условий полиса</u> Все изменения в условия настоящего Полиса, в период его действия могут вноситься по соглашению сторон с письменного заявления Страхователя путем оформления Дополнений к Полису, которые после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Полиса.
Келип чыккан дооматтар боюнча камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаңыздар болот: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, Бишкек шаары, Чүй пр 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70	По возникающим претензиям Вы можете обращаться в Орган, регулирующий деятельность страховых организаций: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70
<u>Башкы офистин дареги:</u> Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспектиси 1, тел.: +996 (312) 54 43 19 Контакт центр +996 (553/707) 54-54-00 Филиалдын дареги/телефон номери:	<u>Адрес головного офиса:</u> Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1 / тел.: +996 (312) 54 43 19; Контакт центр +996 (553/707) 54-54-00 Адрес филиала/телефон номери:

